

"О!Банк" ААК

**МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-августуна караштуу**

Юридикалык дарегі: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

АКТИВДЕР

Акча каражаттары	1 928 717	1 906 633	2 106 846
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары	1 569 536	965 823	1 316 230
Улуттук банктагы депозиттер	1 167 910	2 222 308	622 155
Банктардагы каражаттар	5 270 134	3 505 043	3 141 271
Кардарларга берилген кредиттер	17 022 517	9 380 616	12 316 672
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготууларга кам көрүү	(939 231)	(698 215)	(727 851)
Кардарларга берилген таза кредиттер	16 083 287	8 682 400	11 588 821
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар	3 027 127	985 213	1 016 032
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 653 282	1 050 120	1 536 572
Репо келишимдери	290 946	127 828	168 546
Башка банк мүлкү, таза	35 444	50 760	42 306
Башка активдер	2 066 417	633 551	1 308 980
Активдер, БАРДЫГЫ	33 092 799	20 129 680	22 847 760

**МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР**

Банктардын каражаттары	967 016	2 188 907	2 248 935
Кардарлардын эсептери	24 494 750	12 865 770	14 673 204
Башка карыздык каражаттар	664 854	537 448	676 452
Субординацияланган карыз	170 055	0	0
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	148 434	84 558	113 275
Башка милдеттенмелер	1 919 400	477 689	826 962
ЖАЛПЫ милдеттенмелер	28 364 509	16 154 371	18 538 828

КАПИТАЛ

Уставдык капитал	1 500 008	1 200 008	1 200 008
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар	1 920	1 782	1 782
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер	553 531	196 243	555 765
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 672 831	2 577 274	2 551 376
БАРДЫГЫ: капитал	4 728 290	3 975 307	4 308 932
БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	33 092 799	20 129 680	22 847 760

Маалымат үчүн:

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв	(1 698 436)	(1 103 741)	(1 108 128)
Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар	(57 981)	(63 091)	(60 613)
Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 172 418	2 134 542	2 169 548

«О!Банк» ААК тын
Башкаруучу директору

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери

ОАО "О!Банк"

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 31 августа 2025 года (включительно)**

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул.Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

АКТИВЫ

Денежные средства	2 106 846
Денежные средства на счетах в НБКР	1 316 230
Депозиты в НБКР	622 155
Средства в банках	3 141 271
Ссуды предоставленные клиентам	12 316 672
Резерв на возможные потери по ссудам клиентов	(727 851)
Чистые ссуды, предоставленные клиентам	11 588 821
Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 016 032
Основные средства и нематериальные активы	1 536 572
Соглашения по РЕПО сделке	168 546
Прочая собственность банка, нетто	42 306
Прочие активы	1 308 980
ИТОГО активы	22 847 760

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Средства банков	2 248 935
Счета клиентов	14 673 204
Прочие заемные средства	676 452
Субординированный долг	0
Отложенные налоговые обязательства	113 275
Прочие обязательства	826 962
ИТОГО обязательства	18 538 828

КАПИТАЛ

Уставный капитал	1 200 008
Резервы для будущих потребностей банка	1 782
Резервы по переоценке основных средств	555 765
Нераспределенная прибыль	2 551 376
ИТОГО: капитал	4 308 932

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Справочно:

Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка	(1 108 128)
Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР	(60 613)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	2 169 548

Управляющий Директор
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"



637

"О!Банк" ААК

**МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-августуна караштуу**

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГТУУЛАРГА
КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА
ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША

Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди
калыбына келтирүү (түзүү)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР

Комиссиялык кирешелер

Комиссиялык чыгашалар

Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда

Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди
түзүү

Башка кирешелер

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР

Операциялык чыгашалар

КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА

Киреше салыгы боюнча чыгашалар

ТАЗА ПАЙДА/ЖОГОТУУ

Бир акцияга пайда

Маалымат үчүн:

КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда

«О!Банк» ААК тын
Башкаруучу директору

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери

(МИҢ.СОМ)

2025-ж.

31-августу

31 августа

2025 г.

(ТЫС.СОМ)

2024-ж.

31-августу

31 августа

2024 г.

2 455 535	1 095 604
(1 061 278)	(478 235)
1 394 258	617 369
(207 201)	54 716
1 187 056	672 085
426 032	270 272
(469 805)	(296 857)
195 594	226 211
9 557	(5 833)
33 208	25 364
194 587	219 157
(1 227 259)	(747 019)
154 384	144 223
(35 798)	(16 612)
118 587	127 611

240 586
103 447
Майсюк А.
Усупбаева Н.Т.

ОАО "О!Банк"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 31 августа 2025 года (включительно)**

Процентные доходы
Процентные расходы
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
Возмещение (формирование) резерва
на возможные потери по ссудам
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Формирование резервов под обесценение
по прочим операциям
Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Операционные расходы
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
Прибыль на одну акцию
Справочно:
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР
Управляющий Директор
ОАО "О!Банк"
Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

137


Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2025-жылдын 31-августуна караштуу

Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 31 августа 2025 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	6.7%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	20%дан ашык эмес	15.4%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	11.7%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	14.7%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	8%дан кем эмес	14.6%	не менее 8%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	6%дан кем эмес	13.9%	не менее 6%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	9.8%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	96.7%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	18%дан кем эмес	15.9%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

«О!Банк» ААК тын
Башкаруучу директору

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери



Управляющий Директор
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

37